


**КОНФЛИКТТИК
АЙМАКТАРДАН
КЕЛГЕН БАЛДАРДЫ
РЕПАТРИАЦИЯЛОО,
РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО,
РЕИНТЕГРАЦИЯЛОО
ТЕМАЛАРЫН
ЧАГЫЛДЫРУУ
БОЮНЧА СУНУШТАР**

**ЗЫЯН КЕЛТИРБЕ,
ТУШУНДУР!**



#PREVENTION MEDIA

[HTTPS://PREVENTION.KG](https://prevention.kg)

2022-2023

МАЗМУНУ

03

Колдонулган
терминдер жана
алярдын
түшүндүрмөлөрү

04

Киришүү

06

Борбор Азия
мамлекеттеринең
репатриация
иштери

08

Репатриацияга
байланыштуу
үкүктүк
маселелер

10

Репатриация
менен
реинтеграцияны
чагылдыруудагы
сунуштар

16

Конфликттик
аймактан
кайтарылган
балдар тууралуу
чагылдыруудагы
БҮУнун
сунуштары


19

БҮҮнун
Балдар
фондуун
алты
принциби

21

Корумунду

КОЛДОНУЛГАН ТЕРМИНДЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТУШУНДУРМӨЛӨРҮ



Конфликттен жабыркаган балдар – куралдуу конфликт чыккан аймактарга эркисизден барып, ата-энелеринин же камкорчуларынын каалоосу менен кайсы бир окуялардын катышуучулары же күбөсү болууга аргасыз болушат. Бириккен Улуттар Ююнун сунуштарынан

Кайтарилган адам – эмиграциядан, кан күйгөн согуштан өз ыктыяры менен кайтып келген тарап [1]

Репатриант - (лат. repatriate – Ама Мекенге кайтуу) репатриация жолу менен мекенине кайтып келген адам. [2]

Репатриация – дайыма жашаган өлкөсүнүн жарандыгына кайтуу же башка мамлекеттин аймагында ор кандай жагдайлардан улам калып кеткен тарап. [3]

Бала – БУУнун Балдар укугу боюнча атайдын конвенциясына ылайык, “18 жашка чыга элек ар бир адам “бала” деп эсептелет. Эгер мыйзам боюнча алганда, ал мурда эрезе куракка жетпеген бала болсо гана колдонулат. [4]

Социалдык реабилитация – жарандардын социалдык укуктарын коргоого багытталган мамлекет, коомдук уюм же жеке жактар тарабынан жүргүзүлүүчү иш-чаралардын комплекси. Социалдык реабилитация процесси – бул, инсан менен коомдун өз ара аракеттөнүү же өз ара кызматташуу процесси, ал бир жагынан инсанга социалдык тажрыйбаны өткөрүп берсе, экинчи жагынан адамдын өз алдынча өнүгүүсүн өөрчүтүү өнөктүгү десе болот.

Жер которгон адам (же көчүрүлгөн адам) – туруктуу жашаган жеринен жаңы, адатта адам жашабаган жерлерге (биздин учурда лагерлерге) көчүп келген же көчүп жаткан адам.

Качкын – өзгөчө кырдаалдардан улам туруктуу жашаган өлкөдөн чыгып кеткен адам.

[1] <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/273707/возвращенцы>

[2] https://encyclopedia_prawa.academic.ru/5034/Репатриант

[3] <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17950>

[4] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

КИРИШҮҮ

2018-жылдан Сирия менен Ирактагы конфликттик аймактардан оргасыздан ички жер которгондор жана качкындар үчүн түзүлгөн лагерлерде жаткан жарандардын Кыргызстандагы жакындары, алардың кайтарып келүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен Кыргыз Республикасынын расмий органдарына бир нече жолу кайрылышкан. [1]

Бул жылдар аралыгында кыргыз медиасында Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүндөгү конфликттер тууралуу журналистикалык көптөгөн материалдар жарыланган. КР УКМКнын маалыматы боюнча, 2018-жылдан тартып, 2020-жылга чейин Сириянын согуштук аракеттер жүргөн аймактарында 850 кыргызстандык чыгып кеткен жана алардын 150сү ошол жакта каза болгон. Сирияда кармалгандардын орасында дагы 140 аял бар экени белгиленет. [2]

Казакстан («Жусан» операциясы) менен Өзбекстандын («Мехр» операциясы) [3] маалымат каражаттары жарандарын кайтарып келгенден кийин ал операциялардын чоо-жайын [4] дароо чагылдыра башташса, Тажикстан [5] менен Кыргызстандын («Мээрим» операциясы), [6] медиалары бул боюнча маалыматтарды чектеп берип жатышты.

Конфликт болгон аймактардан жана ички жер которгондор менен качкындар үчүн дөп салынган лагерлерден адамдардын кайтып келүү темасы кыргыз коомчулугунда эки ача пикир жаратты. Мисалы, Сирия менен Иракта калгандардын жакындарын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана айрым жарандар колдооп, жаңжал болгон аймактардан алардын балдары менен аялдарын кайтарып келүү керек деген маселени жактап чыгышса, башкалары буга караманча карши болушуп, ал репатрианттар социалдык реабилитациядан толугу менен өтө аларынан жана коомго коркунуч туудурбай турганынан күмөн санашты. [7]

Дүйнөнүн дәэрлик көпчүлүк өлкөлөрүндө тыюу салынган эл аралык террористтик уюмдардын аракеттеринен жапа чеккен, жада калса жаш балдарды согуштук аракеттер токтобой жүргүп жаткан аймактардан чыгаруу менен репатриациялоо, мамлекет тарабынан канчалаган жардамдар көрсөтүлсө да бүтпөй турганы коомчулукта курч талкууга жем таштады [8].

[1] <https://vesti.kg/obshchestvo/item/82181-roditeli-prosyat-sadyra-zhaparova-vernut-detej-soderzhashchikhsya-v-lageryakh-sirii-i-iraka.html>

[2] <https://vesti.kg/obshchestvo/item/82181-roditeli-prosyat-sadyra-zhaparova-vernut-detej-soderzhashchikhsya-v-lageryakh-sirii-i-iraka.html>

[3] <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-v-ramkakh-operatsii-mekhr-5-vyvez-iz-goryachikh-tochek-95-zhenschin-i-detey/>

[4] https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/operatsiya-jusan-knb-opublikoval-rasskazyi-uchastnikov-455221/

[5] <https://tj.sputniknews.ru/20190501/tojikistan-irak-vernuli-64-rebenka-roditeli-voevali-terroristy-1028811678.html>

[6] <https://rus.azattyk.org/a/vozvraschenie-domoy-detи-kyrgyzstantsev-vernulis-iz-iraka-bez-roditeley/31154005.html>

[7] <https://www.youtube.com/watch?v=cvSGSg7M0Po>

[8] <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Пресс-релизы/заявление-представителя-юниセフ-クリスティン-жольм-о-репатриации-киргызстанских-демеи-из>

КИРИШҮҮ

Ирактан жаш балдарды кайтарып келээр алдында Кыргызстандагы коомдун маанайын изилдөө жана талдоого [2] Жалпыга маалымдоо каражаттарынын орду абдан чоң экенин көрсөттү. Сенсациялардын артынан сая түшкөн журналисттер менен блогерлер өздөрүнүн рейтингин көтөрүүнү көзөп, калк арасында терс пикирлерди жайылтып коюшу толук мүмкүн. Өзгөчө аялуу темаларды, мисалы ошол эле конфликттик аймактардан кайтып келгени жаткандар тууралуу материалды даярдоого жана жарыялоого журналисттердин негизги милдети – нейтралдуу позиция менен калыс чагылдыруу болуп саналат.

БУУнун тиешелүү программалык документтеринде, террористтик жана экстремисттик уюмдар менен топтор тарабынан арбалып, эксплуатацияланган балалуу энелерди жана жетим балдарды кайтарууда мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана медианын алдына тишиштүү милдеттерди коёт *gen* белгиленет.

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана журналисттердин роолу жарандарга балдардын фундаменталдык укуктары боюнча билим берүүгө жана репатриант-балдар мекенине кайтып келгенден кийин стигматизацияга дуушар болбошу үчүн өтө маанилүү.

Журналисттер менен блогерлерге сунушталып жаткан ушул окуу курал – согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактардан аялдардын жана балдардын кайтып келиши, айрыкча жаш балдардын фундаменталдык укуктарын камсыз кылуу боюнча мамлекеттердин Эл аралык милдеттөнмелери сыйктуу конфликттик-сезимтал темаларды туура чагылдыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуунун алгачкы аракети болуп калды *gen* ойлойбуз. [3]

Биздин сунуштар окурманدارга кайсы бир сөздүн жана аныктамалардын категориялык, концептуалдык аппаратын жакшираак түшүнүүгө жана ал аркылуу кайсы бир деңгээлде багыт алууга жардам берет.

Биз, аныктамалардын жана түшүнүктөрдүн кыскача сөздүгүн сунуштайбыз. Ошондой эле бул колдонмодо эмнени чагылдырса болот же "Бирөөгө зыян келтирбө" позициясында туруп, эмнени таптакыр чагылдырганга мүмкүн эместиги тууралуу конкреттүү сунуштар камтылган.

[1] <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Пресс-релизы/заявление-представителя-юニセフ-クリスティン-ジョンム-орепатриации-キルギズスタンских- детей-из>

[2] <https://rus.azattyk.org/a/vozvraschenie-domoy-detи-kyrgyzstantsev-vernulis-iz-iraka-bez-roditeley/31154005.html>

[3] <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Пресс-релизы/заявление-представителя-юニセフ-クリスティン-ジョンム-орепатриации-キルギズスタンских- детей-из>

БОРБОР АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИНДЕГИ РЕПАТРИАЦИЯ

*Балдардың улут эңе
көйбөстөн, алардың
байкаш керек!*



2019-жылдан тартып, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарын конфликт болуп, согуш оту өчпөгөн аймактардан кайтара башташты. Алардын негизги бөлүгү аялдар менен балдар болду. Жалпысынан Ирак, Сирия жана айрымдары Ооганстандан өз эрки менен көтүүнү каалаган репатриация тууралуу сөз болуп жатат.

Борбор Азия өлкөлөрүнүн көптөгөн операциялары мамлекеттик органдардын жетекчилигинин жана көзөмөлүнүн астында ишке ашырылып жатты. Алар Казакстанда, Өзбекстанда жана Кыргызстанда атайын аталаш менен расмий бийлик тарабынан толук колдоого алынып турдугү.

Жоғоруда айтылган операциялардын жардамы менен үйлөрүнө кайтарылган бардык адамдар ыктыярдуу репатриацияга дээрлик макулдугун беришкен. Төмөнде келтириле турган маалыматтар 2021-жылдын ноябрь айындагы актуалдуу маселелер десе болот:

ӨЗБЕКСТАН

Ирак, Сирия жана Ооганстандан «Мехр» («Мээрим») деп аталган атайын операциясынын алкагында 531 жаранын кайтарды. [1][2]

[1] <https://prevention.kg/?p=10590>

[2] <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/30/mehr-5/>

КАЗАХСТАН

Өзүнүн 607 жаранын алып келди, алардын ичинен 400ү балдар болгон. «Жусан» («Шыбак»), «Русафа» (негизинен Борбор Азиядан баргандарды кормаган Багдаддагы аялдар түрмөсү) атайын операциялары Ирак менен Сирияда бир нече этап менен жүргүзүлгөн. [1]. [2]

[1] <https://prevention.kg/?p=10590>

[2] <https://www.gov.kz/memleket/entities/knb/press/article/details/42716?lang=ru>

ТАЖИКИСТАН

Ирактан 84 баланы кайтарды. Тажик бийлиги, Сириядагы бир канча лагерде 500гө чейин аялдар жана балдар болушу мүмкүндүгүн билдирген. 2022-жылдын 25-июлунда Тажикстан Сириядан 148 жаранын, онын ичинде 104 бала кайтарып алган.[1] [2]

[1] <https://prevention.kg/?p=10590>

[2] <https://tj.sputniknews.ru/20210204/deti-tajikistan-bezhentsy-syria-iraq-semyi-1032762210.html>

КЫРГЫЗСТАН

Ирактан "Мээрим" атايын операциясынын алкағында 79 баланы алдып келди. 2023-жылы «Айкөл» гуманитардык миссиясынын алкағында Сириядан 167 бала жана 70 бала кайтарылган. Репатриант-балдардын ата-энелерин башын биректирген "Жардамга кол сун" деп аталган коомдук уюмунун маалыматы боюнча [1], Сириянын тұндық-чыгышындағы качындар менен жер көморғондор үчүн тұзулғен лагерлерде 130дан ашық аял, 400дөн көп бала болушу мүмкүн. Бирок бул тақталған маалымат эмес, башка маалымат булактарынан тастықталған жок. [2]. [3].

[1] https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:в-аппарате-омбудсмена-состоялась-встреча-с-представителями-общественно-благотворительного-фонда-'протяни-руку-помощи'&catid=18&lang=ru&Itemid=330

[2] https://kaktus.media/doc/433728_v_kyrgyzstan_odnim_reysom_vernyli_79_detey_iz_iraka_foto.html

[3] <https://prevention.kg/?p=11633>

Ирактын бийлиги 18 жашка толо элек балдарды гана репатриация кылганга уруксат берип, бирок алардын энелерин кайтаруудан баш тарткан. Ошентип үйүнө кайткан репатриант-балдар энелеринен түбөлүкке ажырашкан. Репатриациянын шарттары боюнча, ата-энелер тиешелүү келишимге кол коюшат, аңсыз балдарды кайтарып алууга мүмкүн эмес. Ошондуктан дәэрлик бардык мамлекеттер Ирактан жалаң балдарды гана чыгарып жатышты.

Сириянын тұндығундегү жер көморғондор менен качындар үчүн тұзулғен негизги лагерлер жайгашкан аймактарда оор қырдаалдар орун алдып жатты. БУУнун [1] маалыматы боюнча, 2021-жылдын сентябрьина карата 62 миңден ашуун адам эң ири Аль-Хол лагерлеринде кармалып турат, алардын 80% аялдар жана балдар.

Save the Children [2] уюмунун маалыматы боюнча, 27 000ден ашық бала мекенине кайтып келүүнү күтүп жатат, алардын 90%ы 12 жашка чейинкилер. Бул лагерлерде иштеген эл аралык уюмдар балдарга карата зордук-зомбулук, ал турғай атайлап уулантуу факты катталғанын билдиришет [3]. БУУ Сириядагы лагерлердеги зордук-зомбулуктун масштабы өсүп жаткандыгына тынчсыздандырусун билдирип, ички жер көморғондор менен качындар баш калкалоочу жайларда, эң жөнөкөй шарттардын жоктугу, адамдардын ачкачылыгы жана алардын үшүп жатышкан факттарды табышканын белгилешет. Акыркы убакта Аль-Хол лагеринде киши өлтүрүүлөр көбөйгөн. [4]

2021-жылдын 29-сентябрьинде БУУ Сирия менен Ирактагы лагерлерде калған адамдардын өз мекенине коопсуз кайтуусу үчүн Глобалдык алкактагы атаяын программасын баштады. БУУ жарандарын өз мекенине кайтарууну каалаган бардык өлкөлөргө жардам берүүгө даяр. [5]

2021-жылдын 22-декабрында Эл аралык Кызыл Крест комитети (ЭККК) да өлкөлөрдү Сириядагы качындар жана жер көморғондор үчүн даярдалған лагерлерден өз жарандарын мекенине кайтарып кетүүгө чакырып [6]. "ЭККК мамлекеттерди өз жарандарын репатриациялоого чакырып, бул иштер белгилүү бир стандарттарга, принциптерге ылайык жана бардык мыйзамдардын чегинде откарылып, ошондой эле кайтып келген балдарга кийин ар тараптан колдоо көрсөтүү керек", -деген.

[1] <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410922>

[2] <https://www.savethechildren.net/news/syria-thousands-foreign-children-al-hol-camp-must-be-repatriated-given-coronavirus-fears-0>

[3] <https://prevention.kg/?p=10283>

[4] <https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394902>

[5] <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410922>

[6] <https://tass.ru/obschestvo/13265747>

РЕПАТРИАЦИЯГА БАЙЛАНЫШТУУ УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕР

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

V ГЛАВА. ЖАРАНДЫК. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

51-берене

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы - адам менен мамлекеттин өз ара укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысынан турган туруктуу укуктук байланышы.
2. Бир дагы жаран өз жарандыгынан ажыратылыши мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган адамдардын башка мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык таанылат.
3. Өзүнүн Кыргызстан элине таандыктыгын даилидеген ар бир адам Кыргыз Республикасынын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган кыргыздар башка мамлекеттин жараны болгондугуна карабастан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алууга укуктуу.
4. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту мамлекеттин менчиги болуп саналат.
5. Кыргыз Республикасынын жараны республиканын чегинен сыртка чыгарып салынбайт же башка мамлекетке өткөрүп берилбейт.
6. Кыргыз Республикасы өз чегинен сырткары жүргөн жарандарын коргоого жана колдоого кепилдик берет.
7. Мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында турган чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар жашап турруу мүмкүндүгүн жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алууга укуктуу.

Бириккен Улуттар Уюмунун Качкындар боюнча Жогорку Комиссарынын Башкармалыгы [1] репатриацияны адамдын өз өлкөсүнө ыктыярдуу түрдө кайра кайтып келиши жана ондан кийин реинтеграцияланышы деп аныктама берет.

Эл аралык стандарттарга ылайык, ыктыярдуу репатриация ишке ашканда, үй-бүлө мүчөлөрүн биректирип, же керек болсо үй-бүлөсү табылбай калган учурда да, анын өлкөсү баланы колдооп, ага кам көрөт. [2] [3]

Мамлекеттер өз жарандарын кабыл алууга милендемтүү жана жарандыктан ажыраттуу (мамлекет баланын жарандыгын же паспортун тартып ала албайт) сыйктуу чаралар менен аларды башка мамлекеттерде калып калууга мажбурлай албайт. [4][5]

2007-жылдын 21-майында кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү» мыйзамынын [6] (акыркы өзгөртүүлөр 2016-жылдын 2-августунда киргизилген) «Кыргыз Республикасынын жарандыгынын принциптери тууралуу» 4-беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунаан ажыратылыши мүмкүн эмес».

7-беренеде: «Ал мамлекетте Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси жок болгон учурда Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттердин тиешелүү органдары тарабынан жүзөгө ашырылыши мүмкүн».

Кыргыз Республикасынын жарандыгын туулганыдыгы боюнча алуу жөнүндө 12-статьяда: «Бала туулган учурда анын ата-энеси Кыргыз Республикасынын жараны болсо туулган жерине карабастан бала Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат», -деп баса белгиленген.

Бала асырап алууда, ата-энесинин бири башка өлкөнүн жарандыгын алып, а балдары башка мамлекеттин өкмөтү тарабынан репатриацияланган учурда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калуу жөнүндө 18-статья:

«Чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар же болбосо биреесү Кыргыз Республикасынын жараны, ал эми башкасы - чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам болгон жубайлар тарабынан асырап алынган Кыргыз Республикасынын жараны болгон бала Кыргыз Республикасынын жарандыгын сактап калат».

[1] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/unhcr_statute.shtml

[2] <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?relid=y&docid=5b571f3b4>

[3] <https://slovar-gumanitarnogo-prava.org/content/article/4/vossoedinenie-semei/>

[4]https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf

[5] <http://hrlibrary.umn.edu/russian/monitoring/Rchapter11.html>

[6] <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202103?cl=ru-ru>

РЕПАТРИАЦИЯ МЕНЕН РЕИНТЕГРАЦИЯНЫ ЧАГЫЛДЫРУУДАГЫ СУНУШТАР

Репатриациядан жапа чеккен балдарды жана аялдарды сүрөттөө үчүн кандаи терминдерди колдонсо болот? Расмий документтерде “өмүрү жана дөн-соолугу үчүн өтө кооптуу кырдаалда турган жана мамлекет тарабынан корголууга укугу бар балдар” деген сөздөр көбүрөөк колдонулам.

Эл аралык документтерде “куралдуу кагылыштан жабыркаган балдар” [1] деп жазуу адам болуп калды. [2] Биз, кастык тилине эң аз кабыла турган же терс маалыматтарды кескин камтыбай турган төмөнкү терминдерди карманууну сунуштайбыз. Алар жогоруда айтылган адамдарды атоого, анын ичинен балдарга карато да кеңири пайдаланыла турган орфографиялык жактан кыскараак жана колдонууга жарамдуу сөздөр.

[1] https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org/counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf
[2] <https://news.un.org/ru/story/2021/12/1415262>

1

КОНФЛИКТТЕН ЖАБЫРКАГАН БАЛДАР

Конфликттен жабыркаган балдар – куралдуу конфликт чыккан аймактарга эркисизден барып, ата-энелеринин же камкорчуларынын каалоосу менен кайсы бир окуялардын катышуучулары же күбөсү болууга аргасыз болгон балдар.

2

КАЙТАРЫЛГАНДАР

Кайтарылгандар – эмиграциядан, кан күйгөн согуштан өз ыктыярлары менен кайтып келгендер.

(Ефремовун түшүнүүрмө сөздүгү [1].[2])

[1] <https://gufo.me/dict/efremova/возвращенцы>
[2] [https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/273707/возвращенцы](https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/273707/)

3

РЕПАТРИАНТ

Репатриант - (лат. repatriate – Ата Мекенге кайтуу) репатриация жолу менен мекенине кайтып келген адам.

(Юридикалык сөздүк. [1])

[1] <https://jurisprudence.academic.ru/10467/Репатриант>

4

КОНФЛИКТ БОЛГОН АЙМАКТАРДАН КАЙТИП КЕЛГЕНДЕР

Конфликт болгон аймактардан кайтып келгендер - Репатрианттардын кайдан келгенин белгилөөдө “аскердик аймактардан кайтып келүү” же “согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөн” деген сөздүн ордуна “конфликт болгон аймактардан кайтып келүү” деген сөздү колдонууну сунушталам.

*Балдар төрөмүүсү
түүрөмүү биңдөн
сүрадайт, аның биң
кашаганбыз,
ошондуктан амардан
эч нерсе ташап
кынбашыбыз керек!*

*Амардың бүгүн жашоодо
бейтиш жашоосу үчүн
биң жооптунудуз.*

*Балдарга учканга
канат, сокконго жүрөк
бершишибиз керек!*

*Канаттарын
каккылан, канчалык
бийик чылсанын,
амардың кайра
кайтып кеңе турган
киндик кан ташлан
жери дар.*

Согуштук аракеттер жүргүп жаткан аймактардан
кайтып келген аялдар жана балдар жөнүндө
маалыматтык документтер же материалдар
адам укуктарынын жалпы принциптерине
негизделген улуттук, ошол эле кезде Эл аралык
мыйзамдардың нормалары менен талаптарына
ылайык келүүгө тишиш [1].

Балдардың укуктары жөнүндө Конвенция
мамлекеттерди баланың укуктарын физикалык же
психологиялык зомбуулуктун, маскарлоо же
кордоонун, ырайымсыз мамиле менен
эксплуатацияның бардык түрлөрүнөн коргоо үчүн
бардык зарыл чараларды көрүүгө
милдеттендерет. Анын ичинде куралдуу
кагылышуулардан жабыркаган балдар да бар [2].

Баланың укуктары жөнүндө конвенцияга ылайык,
аны калыбына келтирүү жана интеграциялоо –
“баланың дең-соолугун, өзүн-өзү сыйлоосун жана
кадыр-баркын камсыз кылган шартта”, башкача
айтканда, аларды “жардамга муктаж жана
коргоого укугу бар объект” катары кароо менен
ишке ашырууга тишиш». [3] [4]

Балдардың укуктарын камсыз кылууда албетте,
алардың кызыкчылыктарын эске алуу менен
маалыматты туура чагылдыруу да камтылат.


Коомдук кызыкчылыктар согуштук аракеттер
жүргөн аймактардан кайтып келген аялдар менен
балдарды репатриациялоо, реабилитациялоо
жана реинтеграциялоо боюнча кампанияга
**баланың кызыкчылыктарын жана укуктарын эске
алуу менен канадааттандырылууга тишиш**

[1] <http://euro-ombudsman.org/reference/theory/mezhdunarodnyu-hartiyu-prav-cheloveka-obrazuyut-tri-dokumenta>

[2] <https://www.coe.int/ru/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child>


[3] <https://www.coe.int/ru/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child>

[4] <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>



БАЛАНЫН УКУГУН САКТӨО

Коомчулукка маалымат таратууда баланын укуктары бузулбаш керек. Ар кандай маалыматтык материалдарда, жада калса кыскача жаңылыктарда да, репатриант балдардын контексти эске алышынышы керек.




ГЕНДЕРДИК-СЕЗИМТАЛДУУЛУК

Репатриация, реабилитация жана реинтеграция маселелерин чагылдырууда, кыздар, балдар, жана аялдар башынан өткөргөн зомбулуктун гендердик аспекттери эске алышуусу кажет. Бул жағынан куралдуу кагылышуулардан жапа чеккен, физикалык, психологиялык жана сексуалдык зомбулукка дуушар болгон кыздарга жана аялдарга өзгөчө аяр мамылде кылуу зарыл. [1] [2]

[1] https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf

[2] <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>




ТУУРАЛЫК

Репатриант балдар өлкөсүнө ата-энелерсиз, апасы жок кайтышат, башкача айтканда, алар менен чогуу абак жазасын өтөгөн же ата-энеси каза болуп калган болушу мүмкүн. Ошондуктан, репатриант балдардын бул категориясындагылары менен баарлашууда анын камкорчусунун катышуусунда жүргүзүлсө даяры, максималдуу түрдө түтүр сууроолор берилishi керек [1]. [2]

https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf

[2] <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>



КАСТЫК ТИЛИНЕН КАЧЫҢЫЗ

Ар бир балаға күнөөсүзүдүк презумпциясы кепиленгендиктен, жек көрүү элементтери камтылган айылтооочу кастык тилдүү риторикадан жана баа берүүдөн алыс болунуз, анын жеке турмушуна сый-урмат көрсөтүү арқылуу жаш курагын эске алуу менен кайрылыңыз. [1]. [2]

[1]

https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-dpa-ftf_handbook_web.pdf

[2] <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>

ИЛЛЮСТРАЦИЯНЫ КАЙДАН ИЗДЕСЕ БОЛОТ?

Иллюстрациялык-маалыматтык материалдар үчүн расмий жана ишенимдүү булактардын кабарларын пайдаланып, визуалдаштырылган мультимедиалык контент жасоону сунуштайбыз. Биринчи кезекте өзүнөрдүн маалыматтык платформанар үчүн эркин колдонууга коюлган БҮУнун Балдар фонду (UNICEF) [1], тарабынан ири көлөмдө даярдалган фото\видео\маалыматтарды көңири пайдалансаңар болот.

[1] <https://www.unicef-irc.org/search/?q=al+hol>

ИШЕНИМДҮҮ БУЛАКТАР

БҮУнун аялдар, качындар аргасыздан жер которгондор жана мигранттар менен иштеген бир канча бөлүмдөрүнүн расмий маалыматтарын колдонуңуздар. Ошондой эле сунушталган ишенимдүү маалымат булактарынын катарына, аялдар менен балдарды репатриациялоо, реабилитациялоо жана реинтеграциялоо иштери менен олектенген мамлекеттик органдардын жана ведомоствогордун, балдар укугу жаатында иш алыш барышкан (Акыйкатчы институттары), ошондой эле качындар, аргасыз жер которгондор жана балдар менен иштеген Эл аралык уюмдардын расмий сайттары кирет.

[1] <https://news.un.org/ru/>


АВТОРДУК УКУК

Фото жана видео материалдардын алдына жазылган тексттерге, айрыкча материалдардын мазмунуна ал жазылган маалымат даал келээр-келбесине өзгөчө көңүл бургула. Автордук укукту бузбагыла, тиешелүү жерине фото, видео материалдардын авторлорун талапка ылайык көрсөткүлө. Силерге айтылган маалымат булактарын туура колдонуп, кастык тилинен качыла, стереотиптерден оолак болгуда! [1].

[1] <https://www.article19.org/ru/resources/hate-speech-explained-a-toolkit/>

ВИДЕО ҮРААТТУУЛУК

Репатрианттарга карата кастык тили менен жек көрүүнү козгой турган видеоматериалдарда колдонулган видео үрааттуулугу чоң маанигэ ээ. Бул теманы чагылдырууда баланын укуктарын жана кызыкчылыктарын эске алуу керек экенин унумтаңыз.




ТЫЮУ САЛЫНГАН СИМВОЛДОР

Аялдар менен балдарды азгырган террористтик жана экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгү Борбор Азиянын бардык мамлекеттеринде тыюу салынган [1]. Демек, мыйзам тарабынан тыюу салынган уюмдардын жана кыймылдардын символдорун же аракеттерин толук же жарым-жартылай болсо да чыгаруу, мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартууга алып барат [2].

[1] <https://prevention.kg/?p=9416>


[2] <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748>



ТЫЮУ САЛЫНГАН УЮМДАР


Эгер тыюу салынган уюм тууралуу сөз кылууга туура келип калса, анда “сомтун чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында бул уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынгандыгын” айтуу милдеттендирилген [1].

[1] <https://prevention.kg/wp-content/uploads/2019/01/Список-запрещенных-в-Кыргызстане-организаций-и-движений.pdf>



БАЛДАРДЫ ЭСКЕ АЛУУ

Балдар тууралуу кеп болуп жатканда, тыюу салынган уюмдарга же кыймылдарга шилтеме жасап, алар жөнүнө сөз кылуу менен тексттерде кайсы бир маалыматтарын колдонуу сунушталбайт. Мындай үн коштолгон материал аркылуу адамдарды терс маанайга жетелеп, кастык тили менен жек көрүү сөздөрүн пайда кылуу ыктымалдуулугун жогорулатат.



БАЛДАРДЫ КАМЕРАГА ТАРТУУ

Атайын операциянын алкағында репатриациядан, реабилитациядан жана реинтеграциядан өтүп жаткан аялдар менен балдарды камерага тартуу алардын өздөрүнүн же камкорчусунун уруксаты менен гана ишке ашырылат. Тартымга уруксат берүү иши жазуу жүзүндө жол-жоболоштурулат. Купуялыкты урматтоо жана стигматизациядан “оолак болуу” үчүн мүмкүн болушунча түз эфирлерден качууну сунуштайбыз [1].

[1] <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17444?cl=ru-ru>

*Бардык балдар амарга
кишидир бирөө шиенниши
үчүн кичинекей болсо
да жардамга, үшүткө
шуктажс.*

Кыргызстандагы журналисттердин Этиякалык кодекси журналисттерге төмөндөгүлөрдү сунуш кылат: “*Балдарга байланышкан маселелерди чагылдырууга журналист бөтөнчө этият болушу шарт. Журналисте жана редактордо жашы жете электердин жеке жашоосун чагылдыруу үчүн жүйөлүү негиз жана балдардын ата-энесинин, асырап алгандардын же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугу болушу керек. Зомбулук окуяларга катышкан, мыйзамсыз аракеттерге байланышы бар балдардын аттарын (же аларды таанууга мүмкүндүк берген белгилерин) жарыялоого жол берилбейт*” [1].

Репатрианттардын камкорчулары же жакындары менен иштөө чоң мааниге ээ.

Камерага тартуу алдында жана интервью алаарды аларга сөзсүз түрдө әмнеге тартып жатканы тууралуу толук маалымат менен бериле турган суроолорду алдын ала айтуу өтө маанилүү.

Алар әмне кылып жатканын түшүнүп, аракеттери тууралуу өзүнө-өзү отчет бере алышы да абдан чоң мааниге ээ.

Кастык тили терс маанай жаратат. “Артикли 19 #ChallengeHate” долбоору ага төмөнкүчө аныктама берген: “*Бул адам укуктарынын эл аралык мыйзамдарында таанылган идентификациялык мүнөздөмөнүн негизинде бир адамды же адамдардын тобун ким экендигине байланыштуу басмырлоочу жек көрүү.*

Бул идея менен пикирлердин аудиторияга айтылган ар кандай билдириүүсү. Ал жазуу жүзүндө, визуалдык, көркөм ж.б.у.с. ар кандай формада болушу мүмкүн.

Аны түрдүү Жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык медиа же мессенджерлер аркылуу таркатууга болот” [2].

[1] <https://challengehate.com/ru/what-is-hate-speech/>

[1] <https://journalist.kg/ru/codex/>

КОНФЛИКТТИК АЙМАКТАН КАЙТАРЫЛГАН БАЛДАР ТУУРАЛУУ ЧАГЫЛДЫРУУДАГЫ БУУНУН СУНУШТАРЫ

БҮҮнун Терроризмге каршы күрөшүү борборунун көнештери



ТУУРАЛЫК

Интервью алып жаткан учурда аялдардын жана балдардын “жарасын сыйрыгын” суроолорду бербениз.

ФАКТЫЛАР

Балдардан кайсы бир окуяларды айтып берүүнү, алар башынан өткөрбөгөн нерселерди жасоону сурабаңыз.



СТИГМА

Куралдуу көгүлшіштэрдан жапа чеккен аялдар менен балдарды басмырлоонун жана стигматизациялоонун бутасына айландыра турган сыпамтамалардан алыс болунуз.

Куралдуу көгүлшіштүү учурунда кылмыштуу топтордун, анын ичинде БҮУ террористтик дең тапкан уюмдардын зордук-зомбулуугунун жана кыянаттыгынын курманьыгына көбүнчө балдар кабылышат. БҮҮнун Терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгы:
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-draftf_handbook_web.pdf

БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫН КОРГОО БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫҚ КОНВЕНЦИЯ



**Балдардын укуктары жөнүндө конвенция
мамлекеттерди куралдуу кагылышуулардан
жапа чеккен балдарды реабилитациялоо жана
реинтеграциялоо үчүн бардык чарапарды
көрүүгө жана аларга кепилдик берүүгө
милдеттендирет:**

**Басмырлоого кабылбоо
укугу;
Жашоо укугу,
Жашоо жана өнүгүү
укугу;
Үй-Бүлөгө укугу;
Жарандык укугу.**

БУУНУН РЕПАТРИАНТАРГА БАЙЛАНЫШКАН ПРИНЦИПТЕРИ

Эл аралык жана улуттук мыйзамдар боюнча олумтуу айыптарга дуушар болбогон аялдар менен балдарды репатриациялоо, реабилитациялоо жана реинтеграциялоо боюнча БУУнун принциптери [1] төмөнкү укуктарга ээ [2]:

[1] [https://undocs.org/ru/S/RES/2396\(2017\)](https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017))

[2] https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/19-22775-r-draftf_handbook_web.pdf

ЖАШОО УКУГУ



ӨЗ МЕКЕНИНЕ КИРҮҮ УКУГУ




ЖАРАНДЫК УКУГУ



ҮЙ-БҮЛӨГӨ УКУГУ



**РЕАБЛИТАЦИЯЛЫК ЖАНА
РЕИНТЕГРАЦИЯЛЫК УКУГУ**



БУУНУН БАЛДАР ФОНДУНУН АЛТЫ ПРИНЦИБИ

Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар Фонду коомдук кызыкчылыктарга жооп бере тургандай кылып, балдар укуктарына шек келтирбей жана бул маселелерин кантип чагылдырса боло тургандыгы буюнча журналисттер үчүн атайын принциптерди жана көрсөттөмөлөрдү иштеп чыккан [1].

[1] <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>

1. Кандаидай гана абал болбосун бардык балдардын укуктарын сыйлаңыз.
2. Балдар менен маек куруп жатканыңызда (жана ушул маселени чагылдыруу учурунда) ар бир баланын жеке жашоого жана купуялуулукка болгон укугун урматтоого, алардын пикирин угууга, алар дагы кайсы бир маселени чечүүгө таасир эте алуусуна көнүл буруп жана ал бала кандаидыр бир зыян же өч алууга кабылдып калбашы үчүн өтө этияйт болунуз.
3. Биринчи кезекте, ар бир баланын кызыкчылыгын жогорку деңгээлде комсыздоо принциби менен балдардын көйгөйлөрүн чечүүнү жана алардын укуктарын коргоону жетекчilikке алышыз.
4. Тигил же бул баланын кызыкчылыктарын жогорку деңгээлде комсыздоо деген эмне экенин аныктоого аракет кылып жатканыңызда, баланын жаш курагына жана жетилгендингигине жараша анын өз пикирин эске алуу укугун эстен чыгарбаңыз.
5. Ар кандаидай репортаждын саяси, социалдык жана маданий кесептөрү түуралуу баланын абалына түздөн-түз тиешеси бар жана ага мыкты баа бере алган адамдардан көнеш алышыз.
6. Балага же анын бир туугандарына, төңтүштарына кооптонуу түүдүргөн текстти же сүрөттөрдү, алардын өздүк маалыматтары өзгөртүлүп же жашырылган болсо да, жарыялабаңыз.

БАЛДАРДАН ИНТЕРВЬЮ АЛУУДАГЫ БУУНУН БАЛДАР ФОНДУНУН АЛТЫ ЭРЕЖЕСИ

1. Бир да балага зыян жеткирбениз: анын маданий чөйрөсүн эске албай жана баланы кооптонууга же басмырлоого калтырган эсинде калган кайсы бир жаралуу окуяларга байланыштуу суроолордон, жүрүм-турумдардан же комментарийлерден корманыңыз.
2. Интервью үчүн балдарды тандоого жынысына, расасына, жашына, динине, статусуна, билимине жана физикалык жөндөмдүүлүгүнө жараша басмырлоодон алыс болунуз.
3. Жасалмашуулуктан качыңыз. Мисалы: балдардан кайсы бир окуяларды айтып берүүнү же алар башынан өткөрбөгөн нерселерди жасоону талап кылбаңыз.
4. Бала же анын мыйзамдуу өкүлү, кабарчы менен сүйлөшүп жатканын билеби? Ушуну байкаңыз. Бул интервьюну кантип жана кандай максатта колдонууну пландан жатканыңызды аларга түшүндүрүп бериңиз.
5. Баладан жана анын мыйзамдуу өкүлүнөн интервью алууга, видеого жана документалдык сүрөткө тартууга ор дайым макулдугун алыңыз. Мүмкүн болушунча бул макулдук жазуу жүзүндө болгону жакшы. Мындай макулдук бала жана анын камкорчусу эч кандай мажбуруланбаган шартта алыныши керек, ошондой эле алар жөнүндө материал жергиликтүү коомчуулукта жана дүйнө жүзүндө жарыяланышы мүмкүн экенин билиши шарт. Бул үчүн сөзсүз түрдө баланын эне тилинде макулдук суралышы зарыл жана ал ишенген адам менен көнешкенден кийин гана ошол бала тарабынан берилиши керек.
6. Бала кайсы жерде жана кантип интервью берип жатканына назар салыңыз. Интервью алуучулардын жана фотографтардын санын чектеңиз. Маек учурунда бала өзүн эркин сезип жатабы, өз окуясын кимдир бирөөлөрдүн, мисалы, интервью берүүчү дагы башка адамдардын кысымысыз айтып жатабы, ушууларды текшерип, ага ынанууга аракет кылышыз. Видео жана радио интервьюларды жаздырууда, тандалган визуалдык фон ал бала жөнүндө же анын жашоосу жана окуясы тууралуу коомчуулуктун кабылдоосуна кандай таасир этээрин эске алыңыз. Балага өзүн үй шартында тургандаи кылышп көрсөтүүгө жана айланасындаагылар ага эч кандай коркунуч туудурбасына, ошондой эле алар таасирин тийгизбесине ынандырууга аракет кылышыз.

КОРУТУНДУ

*Ар бир баша анын дөнө-
боюнун, акын-эсинин,
руханий, адеп-
ахиалтык жана
социалдык өнүгүүсү
үчүн зарын болгон
жашоо деңгээчине
укуктую.*

*Кыргыз
Республикасында
Башанын ЭҢ шаанилүү
кыргызчылыктарын
коандоо жана камсыз
кышуу принциби
коандонулат.*

*Кыргыз
Республикасынын
Конституциясы,
27-берене*

Бул колдонмодо журналисттерге, медиа эксперттерге, блоггерлерге, жарандык уюмдарга жана мамлекеттик уюмдардын басма сөз кызметтери на репатрианттардын, өзгөчө балдардын жана аялдардын укуктарын жана кадыр-баркына шек келтирбестен, алардын маселелерин туура чагылдыруу боюнча конкреттүү сунуштар берилген.

Колдонмонун негизги принциби «Бирөөгө зиян келтирбе». Качан журналистика бирөөнү маскалаган сыйктуу айтылган ашыкча же анык эмес сөз таратып, ушундай маалыматтык мейкиндикте иштегенде, адамдар мындаи катааларга абдан катуу реакция кылышат.

Негизи - бул, журналисттин жакындарын жогомуп, кандаи гана ишке болбосун тез капаланган, психологиялык жана эмоционалдык сокку алган, зомбулукка кабылып, калыссыздыкка туш болгон, тағдыры талкаланып, ачкачылыкка ууккан адамдар менен иштеген жумуш.

Журналист биринчи кезекте аларды изилден, абалын түшүнүшү керек. Бул журналистикадагы өтө кууш жолдо тымызын откарыла турган, керек болсо зергердин ишиндей десек болот. Бирок бул өтө маанилүү нерсе, анткени ал аркылуу журналисттин коомдук жана саясий да жоопкерчилиги жогорулайт.

Мындаи журналисттин аудиториясы абдан чалпоо, туура эмес айтылган бир сөз анын алдындағы «әшиктерин» биротоло жаап, кийин ага карата ишенбөөчүлүктүү пайда кылышы мүмкүн.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>
2. https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org/counterterrorism/files/19-22775-r-draft-handbook_web.pdf
3. <https://www.coe.int/ru/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child>
4. <https://www.unicef.org/kazakhstan/Новостные-заметки/этические-принципы-освящения-материалов-о-демях>
5. <https://www.unicef.org/eca/ru/media/ethical-guidelines>
6. <https://challengehate.com/ru/what-is-hate-speech/>
7. [https://undocs.org/ru/S/RES/2396\(2017\)](https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017))
8. <https://prevention.kg/?p=9416>
9. <https://www.savethechildren.net/research-reports>
10. https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:в-аппарате-омбудсмена-состоялась-встреча-с-представителями-общественно-благотворительного-фонда-“промяни-руку-помощи”&catid=18&lang=ru&Itemid=330
11. <https://www.osce.org/files/f/documents/1/9/260646.pdf>
12. <https://mmdc.ru/wp-content/uploads/2020/01/extreme.pdf>
13. <https://journalist.kg/ru/codex/>
14. https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/01/Mass_media_and_social_media_analysis_on_religious_freedom_and_violent_extremism_in_Central_Asia-RU.pdf
15. http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/07/Information-flows_public_rus.pdf
16. http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/07/Violent-extremism-online_public_rus.pdf
17. <https://kyrgyzstan.un.org/ru/86969-rukovodstvo-po-genderno-chuvstvitelnому-osvescheniyu-sobytiy-i-protivodeystviyu-propagande>
18. <https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/200540rus.pdf>
19. https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2019/06/Ru_SegmentationExerciseReport_FinalDraft_May2019.pdf
20. <http://hrlibrary.umn.edu/russian/monitoring/Rchapter11.html>
21. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru>

Иллюстрациялық фото жана сүрөттер төмөндеңү саймтардан колдонулду:

<https://www.freestockimages.ru> и <https://www.canva.com>

Колдонмо куралдуу кагылышуулардан жабыркаган аялдар менен балдарды реабилитациялоо, реабилитациялоо жана реинтеграциялоо үчүн Кыргыз Республикасынын Баш мыйзамынын беренелери, БУУнун атайын Тутумунун маалыматтык ресурстары колдонулду;

Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын расмий мамлекеттик органдарынын материалдары;


Кыргыз Республикасынын журналисттеринин Этикалык кодекси;

Эл аралык жана жергиликтүү жарандык уюмдар.

Бул окуу куралдагы маалыматтарды толук же жарым-жартылай колдонууда жана аны интернет булактарында цитаталоодо – сөзсүз түрдө реабилитацияга, реабилитацияга жана реинтеграцияга тартылган аялдардын жана балдардын кызыкчылыктарын эске алуу менен, ошондой эле пайдаланылган булактарга шилтеме берүү милдеттендирилем.

**Колдонмо БУУнун Өнүктүрүү программасынын
колдоосу менен
#Prevention Media тарабынан даярдалды.**

**Кошумча маалыматтар үчүн биз менен төмөндөгү электрондук
дарек аркылуу байланышсаныздар болот:
preventionmediaca@gmail.com**



#PREVENTION MEDIA

HTTPS://PREVENTION.KG